

Кыргыз  
ЭСК  
1-16.




БААСЫ 80 Т.

Н.М. АБРАМОВ ЖАНА Т. АКТАНОВ

# АЛМППЕ


КЫРГЫЗМАМБАС 1940 ФРУНЗЕ





1858




29165/10






Мектептин директору  
 Кыргыз Республикасынын  
 Билим Министрлигине

Кыргыз Республикасынын  
 Билим Министрлигинин  
 Кыргыз Республикасынын  
 Билим Министрлигине











A T




a T

A a



a T

T T





**К к**

та-ка



та-ка

а-та


так

та-ка

как

ата, така как.

така атка.



**П п**

а-па



а-па

пак-та


пак-та

как

а-та

кап

ат-ка





# Лл



ал

ал

а-ла


ак


тал

а-лат

ка-лак

Апа, пакта ал.

Ата,  ал.



# Мм

Ак-мат

Ак-мат

ал-ма

там


та-мак

ма-ла

мал

Атам мал алат.

Акмат, алма ал.










З з

Каз



зат  
каз


аз  
боз

та-за  
ба-за

Каз ак. Каз таза.


Апам каз алат.

Болот, каз бак.



У у

У-лак



бу-лак  
у-лут  
у-лак


кум  
бул  
туз

ко-зу  
ук-та  
у-зак

Бул ак улак. Бул ак козу.

Козу бак. Улак бак.

Козу, улак ток болот.





# Ж ж


Жа-мал



жак	Жа-мал	жо-бо
жок	жа-ка	жол
жап	жа-зат	бол-жол

Жамал кат жазат.

Ал катты таза жазат.



жаз

Жа-мал

жок

жап

жа-мак

жап

бол-жол

жол

бак

ал-ма


жал

бак-та


Бул жол. Жол таза.

Бул бак. Жамал бакта.

Бакта алма.



*М. лт. к*





# Ж ж




Жа-мал

жак	Жа-мал	жо-бо
жок	жа-ка	жол
жап	жа-зат	бол-жол

Жамал кат жазат.

Ал катты таза жазат.




жаз	Жа-мал	жок
жап	жа-мак	жап

бол-жол	жол	бак
ал-ма	жал	бак-та

Бул жол. Жол таза.

Бул бак. Жамал бакта.

Бакта алма.




*М. лт. к*





Нн

нан



ТОН

ОН

УН

КУ-ЛУН

НОК-ТО

НО-КОТ

НАН


НАК

КАНТ

Атам ун алат.

Ак нан мол болот.

Акмат ак нан алат.



Ку-лун



НАК

КАК

КОН

БО-ЛОТ

НОК-ТО

КА-НАТ

ТОН

КО-НОТ


УН

8981.

Акматта кулун.

Акмат, кулун бак.


Кулун ат болот.





Дд

Дан



тол-ду

дан

а-дам

бол-ду

дат

ка-дам

ба-ла-да

да

а-там-да

Дан мол.

Акмат дан алат.

Жамал да дан алат.



бол-ду

ба-ла-да

дан

тол-ду

а-там-да

дат

ка-дам

кам-па-да


ду-бал

Дан мол болду.

Кампа толду.


Дан кампада.

Кампада дан мол болду.





# Ы ы




## Жыл-кы

жыл-кы	жыл	бак-ты
Жа-кып	жыл-кы	как-ты
жал-пы	жыл-кы-да	жыл-кы

Атам жылкыны бакты.

Жылкы ток болду.

Жылкы мол болду.




мыл-тык	жыл	ал-ды
мыл-тык-та	жал	кал-ды
Жа-кып	ок	как-ты

Мына мылтык.

Жакып мылтык алды.

Мылтыкта ок.














# Э э е



э-жем	сен	мек-теп-ке
эр-те	бар	деп-тер

Эсенкул эрте турат. Ал мектепке барат. Мен да эрте турам. Сабакка эрте барам. Эжем да эрте турат. Ал да мектепке эрте барат.

Э э э э э э э э э э э э э э э э  
 Эсен эрте турат



э-нем	жер	эрк
э-жем	жер-де	э-ре-же
те-рет	эк	эрк
бе-рет	э-лес	эр-мек

Эл пактада. Энем да пактада. Энем пактаны терет. Ал пактаны ылдам терет. Пактаны таза терет.

Энем пактада.  
 Ал пакта терет




# Г г

## Кар-га



кар-га	жаз-гы	там-га
са-га	чал-гы	ка-газ
ма-га	жор-го	до-го
а-га	жам-гыр	жал-гыз

Мына бул карга.  
 Карга талга конду.  
 Карга: как, как!




# Ш ш



Мы-шык ме-нен чыч-кан.		
куш	мы-шык	курулуш.
кош	ша-ты	у-туш
жаш	тур-муш	ба-рыш
таш	Кар-мыш	жак-шы

Кампада дан бар.  
 Чычкан кампага барды.  
 Кампада мышык болду.  
 Чычкан мышыктан качты.  
 Мышык чычканды кармады





Шар



шар	шар-лар	таш-чы
шам	у-туш-тар	баш-чы
кош	а-шы-ра	жы-гач-чы
куш	мы-шык	жак-шы

Балдарда шарлар бар.

Шарлар Шаршеде.


Шарше шарды учурду.

Балдар шарды карашты.

*Мунда шарлар бар.*  
*Шар учту.*

Йй

Тай



май	уй	Жу-ма-тай
сай	сай-ма	А-тай
тай	кой-чу	Ай-ша
ай	ой-чу	то-кой

Бул асыл тукум сонун тай.  
Тайды Жуматай бакты. То-  
ру тай жакшы ат болду. Ай-  
ланада тору тайдай ат жок.

*Уй сай-ма*  
*Мен тайды баалам.*



Кой



кой	сай-ма	Ай-ша
то-кой	кой-ду	ы-лай
уй	Бей-ше	Жу-ма-тай
уй-ду	о-куйт	су-райт.

Агам Жуматай козу алды.  
 Козуну Айша багат.  
 Айша козу бакты.  
 Козу абдан жакшы кой  
 болду.

*Айша козу бакты  
 Козу кой болду.*



Ии

Ит

ит	те-мир	ий-не
иш	биз-дер	и-диш
бир	сиз-дер	иш-чи
биз	сиз	шпи-он

Кумайык—сакчы ит.  
 Ал шпионду токтотту.  
 Аскерлер келишти. Шпи-  
 онду кармашты.  
 Кумайык—жакшы сакчы ит.

*Кумайык-сакчы ит.*






ки-теп	кел-ди	и-лим
ки-ши	кет-ти	би-лим
Ке-рим	ким	из
Ис-кен-дер	иш-чи	сиз

Искендердин китеби бар. Искендердин китеби таза. Ал китепти сумкада сактайт. Китепте билим болот.

Искендер айтты:

— Балдар, китепти жакшы кармагыла.

Искендердин китеби таза!



Үү

Там үй

үй	жүр	жүз
сүй	түр	күз
Чүй	ү-түр	сүз
түй	бү-түр	тү-йүн


Там үй салынды.  
Там үй бийик жана жарык.  
Бул үй ударниктер үчүн салынган.  
Менин атам—ударник.  
Күлсүн да ударник.  
Алар анда турушат.

Бул там үй.



# Ө ө

## Кө-чө



кө-чө

көл-чө

өп-кө

кө-мүр

көл

көз

көр

көп


көй-нөк

өр-дөк

өр-нөк


Ө-мөр

Түптүз болгон көчөлөр.  
 Тарам-тарам бөлүнөт.  
 Катар-катар там үйлөр.  
 Татынакай көрүнөт.  
 Көчөдө—арыктар.  
 Көчөдө—бак-дарак.



# Х х

## Кол-хоз



хор

шах-ты


кол-хоз

кол-хоз-чу


шах-мат

кол-хоз-до

Биз колхоздо турабыз.  
 Колхоздо машиналар көп.  
 Колхоздо дан көп.  
 Колхоздун малы да көп.  
 Атам колхоздун аттарын кайтарат.  
 Апам колхоздун уйларын багат.







кол-хоз-чу	хор	шах-ты
кол-хоз-до	хор-до	шах-мат
па-ро-ход	хор-го	кол-хоз

Колхоздо эгиндин түшүмүн жыйышат.

Түшүмдү комбайн менен жыйышат.

Комбайн эгинди орот жана басат.

Колхозчулар машинаны сакташат.

Колхозчулардын турмушу абдан жакшы.

Колхоздо  
машиналар.



Ё ё

Ко-ён

ко-ён	ёл-ка	со-ёт
то-ёт	о-ён	ко-ёт.

Балдар токойго барышты.

Алар токой аралашты.

Балдар кыйкырышты:

— Коён, коён, коён!

Мында коён, мында!

Коён качты.

ё ё ё ё ё ё ё ё  
Коён качты.






Ёл-ка

ёл-ка	ко-ёт	ко-ён
то-ёт	со-ёт	о-ён

Биздин мектепке ёлканы алып келди. Биз ёлка үчүн жылдызчалар, желекчелер жасадык. Лёша жылдызчалар жасады: Айша кагаздан чынжыр жасады. Кечинде ёлкага шам жактык. Ёлканын айланасында ойнодук.

Ёлка абдан жакшы болду.

Ёлка абдан  
жакшы болду.



# Нн


Жа-ңы  
мек-теп

чың	жаң-гак	кең
чан	де-ңиз	ке-ңеш-ме
таң	же-ңиш	жа-ңы-лык
тоң	жең	жа-ңы

Биз жаңы мектепте окуйбуз. Мектептин ичи кең, жарык жана таза. Мектептин терезелери, эшиктери чоң. Класстарда жаңы парталар турушат. Айылдагы балдар бүт жаңы мектепке тартылды.

Жаңы мектеп.





Таң

же-ңиш

ке-ңеш

жең

чың

чоң


жаң-гак

жа-ңы-лык

тоң

Таң атты. Эртең менен салкын болду. Эл кызматка кетти. Мал жайытына чыкты. Балдар да таң эртең менен жумушка кетишти. Алар таң эртең менен жаңы мектепке кетишти.

Таң эртең менен мектепке!



Ф ф

Фер-ма

шеф

фа-бри-ка

па-те-фон

шо-фёр

Фа-ти-ма

фу-фай-ка

фер-ма-га

фер-ма-да

Фё-дор

Биз Фрунзе атындагы колхоздо турабыз.



Анын төрт фермасы бар: жылкы фермасы, кой фермасы, сүт фермасы жана куш фермасы да бар. Фермаларда мал менен куштар көп.

с | ф | ф | ф | с | ф | ф | ф

Биздин ферма.



Фа-бри-ка



В в

За-вод

шеф  
шо-фёр  
фер-ма

Фё-дор  
Фрун-зе  
ко-фе

па-те-фон  
Фа-ти-ма  
фа-сон

сов-хоз	за-вод	Ста-ха-нов
со-вет	ва-гон	зве-но
Мос-ква	а-ва	ав-то-бус

Мынакей фабрика. Бул фабрикадан кездеме чыгат. Фабриканын гудогу кыйкырды. Жумушчулар фабрикага жөнөштү.


Булардын ичинде Фатима да, Акмат да, Фёдор да бар. Алар жумушка бара жатышат.

Биздин колхоз кызылчаны экти. Күзүндө кызылчаны казышты. Стахановчулардын звеносунда кызылчанын түшүмү абдан жакшы болду. Колхозчулар кызылчаны кант заводуна алып барышты.

Федор жана Фатима фабрикада

Кант заводу





ва-гон	Мос-ква	сов-хоз
ва-гон-дор	Мос-ква-дан	а-ва
ва-гон-го	Вла-ди-мир	то-вар

Паровоз кыйкырып, токтоп калды.  
 Ал вагондорду сүйрөп келди.  
 Бул паровоз Москвадан келди.  
 Вагондордо машиналар жана товарлар бар.  
 Анда комбайндар, тракторлор, кездеме, чай жана башка товарлар бар.

*Вагондордо  
 товарлар бар.*

# Ю ю




Ю-ра

Ю-ра	юб-ка	Ню-ра
Лю-ба	у-тюг	Ка-тю-ша

Айша менен Юра мектепте окушат.  
 Юра менен Айша—жаш пионерлер.  
 Айша—звенонун вожатыйы.  
 Юрада горн. Юра—горнист.  
 Юра пионерлерди сборго чакырат.  
 Сборго Акмат, Люба, Нюра, Күлсүн,  
 Катюша жана башка пионерлер келишти.

*Ю ю ю ю Ю Ю  
 Люба-пионерка.*



**Б**

порт-фель

конь-ки

порт-фель

конь-ки

ар-тель

кар-то-фель


тю-лень

ме-даль

Саат үч болду: Самат китептерди портфельге салды. Коньки алып, музга кетти.

Анда балдар көп: Акмат, Юля, Шарше, Люба, Айша — бардык балдар оюнда.

Коньки байлап чыктым. Коньки мени көтөрүп, ойго түшүрдү.

**Е е**

Е-гор

Е-гор

Ев-ро-па

Ев-ге-ний


Е-мель-ян

Е-лецк

Ев-ге-ни-я

### Кар куурчак.


Куурчак—оюнчук. Балдар кардан куурчак жасашты. Куурчак жакшы болду. Куурчак оюнчук болду. Оюнчукту балдар сүйүшөт. Куурчакты Егор менен Евгений жасады. Куурчак сонун болду. Балдар абдан сүйүнүштү.





Яя

Уя




а-ял  
а-як

кы-як  
та-як

у-я  
у-ят

Жаз келди. Жыгачтар көгөрүп  
бүрдөй баштады.

Чымчыктар келип уяларын сала  
баштады. Булбул өзүнүн уясын биз-  
дин бакка салды. Уяда анын балапан-  
дары. Ал аларды асырайт. Кечинде  
сайрайт.



Щ щ



Щёт-ка



щёт-ка  
щи

плащ  
борщ


Щорс  
Щу-кин

Саткын тиш порошок менен щёт-  
ка алды. Ал тишин ар күнү үч  
жолу тазалайт.

Тишин щётка менен тазалайт.  
Ал тазалыкты жакшы көрөт.  
Щётка, порошок жана самынды  
текчеде сактайт.









### Съезд.

Кыргызстандын мал-чарбачыларынын съезди болду.

Съездге эң жакшы жылкычылар, койчулар, уй саачулар жана башка малчылар келишти.

Менин атам—жылкычы. Ал жылкыны жакшы багат.

Атам да съездге барган экен.



стан-ци-я  
стан-ци-я-да


рево-лю-ци-я  
ре-зо-лю-ци-я

Биз Сталинец деген колхоздо турабыз.

Сталинец деген колхоздун жанында Клара Цеткин атындагы машина-трактор станциясы бар.

Станцияда көп машиналар бар. Станцияда тракторлор, комбайндар, соколор абдан көп.

Станция колхоздорго чоң жардам берет.







## Суу тоңду


уу	та-руу	су-луу
суу	та-туу	уук
туу	су-луу	буу-дай

Кыш келди, суук түштү. Сайдагы, арыктагы суулар тоңду. Адамдар сууктан сактанып, калың кийе баштады.

Балдар кубанып, кышты тосуп алышты!

Алар конёк тебишти.


Суу тоңду.



## Тоо

тоо	бел-боо	тоо-дак
боо	жел-боо	ко-роо
тоок	му-зоо	коон

Кыргызстан—тоолуу өлкө. Кыргызстандын тоолору бийик. Тоолордун башында дайыма кар жатат. Тоодо эликтер, эчкилер, кекиликтер бар.




Тоодо эликтер бар.



# аа

Саат



аары	жаан	саайт
саат	саан	та-лаа
маал	саан-чы	баа

Биринчи саатта биз окудук.

Экинчи саатта сөздөр жаздык.

Саат, маал, жаан, баа деген сөздөр дү жаздык.

Сөздөрдү таза, сулуу жаздык.

Дем алышта ойнодук.

Үчүнчү саатта санадык.


Төртүнчү саатта ырдадык.

Саат бирде үйлөрүбүзгө кайттык.

Саат терит болду

# ээ

Бээ



ээр	бээ	ээ
ээн	тээк	жээр-де
жээ	жээн	зээн
мээ	мээ-лей	ээси

Биздин колхоздо мал көп.


Бээлер да көп.

Бээлер жылына кулун тууйт.

Асыл тукум бээлер асыл, жакшы кулун берет.

Бу жакшы бээ.






Төө

төө	ө-гөө	сү-рөө
чөө	үн-дөө	түп-төө
жөө	бү-лөө	сүй-лөө

Биздин колхоздо төөлөр бар.  
 Төө—чөлгө чыдамдуу мал.  
 Төөлөр араба жана соко тартат.  
 Төөлөр аскер ишине да пайдаланат.  
 Төөлөрдү өстүрүү керек.  
 Төө—чарбага чоң күч.

Төө пайдалуу мал



Сүттүү уй

Биздин колхоздо уй көп.  
 Колхозчуларда да уй көп.  
 Уйларга түрдүү жем, чөптөр берилет.  
 Уйлар туруучу сарай таза.  
 Уйлар жакшы багылгандыктан семиз.  
 Асыл тукум уй сүттүү, эттүү болот.

Сүттүү, эттүү уй.



**А а Б б В в Г г Д д**  
*А а Б б В в Г г Д д*  
**Е е Ё ё Ж ж З з И и**  
*Е е Ё ё Ж ж З з И и*  
**Є є Ї ї М м Н н**  
*Є є Ї ї М м Н н*  
**О о П п Р р С с Т т**  
*О о П п Р р С с Т т*  
**У у Ф ф Х х Ц ц Ч ч**  
*У у Ф ф Х х Ц ц Ч ч*  
**Ш ш Щ щ Ъ ъ Ы ы Ь ь Э э**  
*Ш ш Щ щ Ъ ъ Ы ы Ь ь Э э*  
**Ю ю Я я Ө ө Ү ү Ң ң**  
*Ю ю Я я Ө ө Ү ү Ң ң*  
**Үү Үү Үү Үү Үү Үү Үү Үү**  
*Үү Үү Үү Үү Үү Үү Үү Үү*


## Эчки.

Биздин эчки чабындыда оттоп жүрөт эле.

— Кармыш, эчкини үйгө айдап кел!  
Аны сугаруу керек,—деди апасы.

— Макул, айдап келейин. Суу берейин,  
—деди Кармыш.

Кармыш эчкиге суу берди. Эчки суу ичти. Кармыштын энеси эчкини саады. Эчки сүтү көп берди.



## Жумаш.

Жумаш—жалкоо бала. Энесинин тилин албайт. Бир күнү энеси Жумашты ишке жумшайт. Жумаш барбайт.

— Жумаш, үйдү шыпырып койчу,—дейт энеси.

Чаңы жок, эмнесин шыпырайын.

— Эмесе, эчкиге чөп алып кел.

— Эчки үйдө жок, кантейин.



- Эмесе суу алып кел.
- Чака жок.
- Эмесе, нан менен майды алып кел.
- Макул, майды да, нанды да алып келейин!

*Жалкоо болбо, эмгекти сүй!*

### Балдардын көз айнеги.

Таята мага көз айнек сатып берчи,— деди Асанкул таятасына.


- Аны эмне кыласың,— деди таята.
- Мен да сага окшоп китеп окумакчымын.
- Макул, мен сага көз айнек сатып берейин, бирок балдар үчүн арналган көз



айнек алам,— деди. Таятасы бир аз күндөн кийин ага алиппени сатып алды.


### Ит менен карга.

Эшик алдында байланган ит сөөк кемирип жатты. Ошол убакта эки карга учуп келип талга конду. Алар сөөктү көрүп, аны тартып алмакчы болушту.




Каргалардын бири жерге түшүп, иттин куйругун чокуду. Ит, карганы ка-

байын деп, мойнун бурганда, экинчи карга сөөгүн алып учуп кетти.



### Биздин класс.



Биздин класс чоң жана жарык. Анда парталар жана доска бар.




Парталардын алдында окутуучу үчүн стол турат. Класстын бир бурчунда гүлдөр турат. Дубалдарда кызык сүрөттөр бар. Биз өзүбүздүн классыбызды абдан сүйөбүз да, анда тазалыкты бекем сактайбыз. Класста ар күнү дежурныйлар болот.

**Ар ким өзүнүн ишин аткарат.**



„Канакей, Кумайык, китепте эмне жазылганын окуп берчи!“ — Ит китепти жыттай кетти да:

„Китеп окуу менин ишим эмес; мен короо кайтарам, түн бою уктабай үрүп, уурулар менен карышкырларды коркутам“ — деп, басып кетти.



**Булбул менен гүл.**

Булбул:—Сен болбосоң, менде тил жок,  
Сайрай албай кетемин.

Гүл:—Сен болбосоң, менде күн жок,  
Саргаямын, өчөмүн.

Булбул:—Сайрап турган ушул күүм—  
Жарашыктуу сен менен.

Гүл:—Жайнап турган ушул күнүм—  
Таттуу чечен тил менен.

Булбул менен гүл:—Жадыраган бул турмуштун

Эркеси биз, көркү биз,

Сен жайнагын, мен сайрайын,

Саймалансын өлкөбүз.



## Кирпи менен коён.

Коён кирпини көрүп:

— Сиздин кийимиңиз абдан жаман, тикенектүү экен,— деди.

Кирпи жылмайып, ага мындай жооп берди:

— Сиздин сөзүңүз абдан туура, бирок бул кийим мени иттин тишинен да, карышкырдын тишинен да сактап турат. Сиздин татынакай, мамык тонуңуз сизди карышкырдан сактап турабы?

Коён кирпинин бул сөзүнө эч нерсе айта албастан, унчукпай гана кетип калды.

## Куурчак.

Салый быйыл бешке чыкты. Энеси ага куурчак алып келип берди. Салый куурчагына „Бөпө“ деген ат койду.

Ал куурчагын абдан жакшы көрөт.

Салый куурчагын колго алып:

— Алдей, алдей, ак Бөпөм. Ачууланба, ыйлаба—деп ырдайт.



## Карагат терүү.

Асан менен Саткын карагат терүү үчүн тоого барышты. Тоо жым-жырт. Как эткен карга, кук эткен кузгун жок.

Карагат абдан көп. Карагатты көп тегишти. Идиштерин толтурушту. Үйүнө алып келишти. Энелерине беришти.





— Мына, карагат терип келдик. Алгыла!—дешти алар.

### Т а н д а.

Жумшак жел согуп эркелеп,  
Сергитип көңүл талашат.  
Булбулдар сайрап кубулжуп,  
Жыргал менен таң атат.


\* \* \*

Саймаланган талаага,  
Жеңемдер кетип баратат...  
Каткырышат, күлүшөт,  
Эриксизден каратат.

\* \* \*

Таңдагы күндүн шооласы,  
Жеңемдерге көрк берген.  
Кыймылсыз жаткан боз талаа  
Кулпунду бүгүн эмгектен...

### Б а к а.





— Бака жан! Кайда турасыз?

— Сазда.

— Келиңиз жайытка.

— Барбайм андай кургакка.

### А ч к ө з и т.



Мойнок сөөк тиштеп келе жатты. Сууга туш келди. Сууда көпүрө бар экен. Андан өтмөкчү болду. Көпүрөдөн өтүп бара жатып, суудан өзүнүн көлөкөсүн көрдү. Мой-



нок бул көлөкө эмес, башка бир ит сөөк  
тиштеп бара жаткан экен деп ойлоду.  
Мойнок оозундагы сөөктү таштады.

Тиги иттеги сөөктү алгысы келди. Аны  
да алган жок. Өзүнүкү сууга агып кетти.

### Күчүк.

— Ысмайыл, ме мына бу күчүктү ал. Жак-  
шылап бак. Бул азыр жаш. Муну чоңойт,  
— деди атасы.

Ысмайыл күчүгүнө „Каблан“ деген ат  
койду. Күчүгү чоңойду. Абдан короочу  
болду.

Ысмайыл күчүгүн сүйөт. Күчүгү Исмайыл-  
ды сүйөт.

Каблан короого карышкыр жибербейт.

### Баатыр ит.

— Ит, эмне үрөсүң?

— Карышкырды коркутам.

— Ит, куйругунду неге кысасың!


— Карышкырдан корком.

Табышмак. *Капталды капталдай  
чапкан байбарак баатыр.*

(*дүжүтүрү*)

### Кышка камынуу.

Кирпи кышка камынды. Бир арчанын  
түбүнөн ийин тапты. Аны үй кылып алды.  
Үйү абдан сонун болду. Бирок жаман же-  
ри, төшөнчүсү жок болду.



Кирпи төшөнчү издемек  
болду. Чар тарапка чурка-  
ды. Бир топ жалбырак тап-  
ты. Тапкан жалбырактарын

жыйнамак болду. Жалбырактарга оонап,  
тебелей баштады. Жалбырактар ийнелери-  
не сайылды. Ошентип, кирпи табылгасын  
үйүнө алып келди.



Табышмак. Шарак - шарак шадак,  
буту-колу кадак.


(тудуң)



### Муз тебүү.

Кычыраган  
кыш келди. Сууга  
муз түштү. Бир  
күнү күн чайыттай  
ачык тийди. Балдар

музтебүүгө камынышты. Буттарына конёк  
байланышты. Музду көздөй зуулдашты.  
Алардын артынан Мойнок да зымырады.  
Баары тең келишти. Музду абдан тебишти.



### Чаар тоок.

Бир чал, бир кемпир  
болуптур. Алардын бир  
чаар тоогу бар экен. Тоогу  
жумуртка тууйт. Тууганда  
да жөнөкөй эмес, алтын  
жумуртка тууйт.

Чал жармак болот. Ага урат, буга урат  
—жарылбайт. Кемпири алат. Ал жармак  
болот. Ага урат, буга урат—жарылбайт. Му-  
ну алардын чычканы көрдү. Жүгүрүп ке-  
лип, куйругу менен жумурткага тийип  
кетти. Жумуртка жерге түшүп жарылып  
калды.

Чал ыйлайт. Кемпир да ыйлайт. Аны  
тоогу көрөт да мындай деп куркулдай баш-  
тайт:


— Ыйлаба, чал, ыйлаба, кемпир. Мен  
эми алтын эмес, жөнөкөй жумуртка тууп  
беремин.

Табышмак. Жук астында боркол-  
дой семиз.

(нржнрн)



## Эки эчки.



Бир күнү эки эчки жайытка чыгат. Өзөндүн боюна барат. Өзөндө терең суу болот. Сууга арта салынган ичке жыгачты көрөт. Ошол ичке жыгач аркылуу өйүзгө өтмөкчү болушат. Бирок алар бири бирине жол бергиси келишпейт. Жол талашып, сүзүшө кетет. Сүзүшүп, сүзүшүп жатып, экөө тең сууга түшүп кетишет.

## Бөжөктөр.

Коён бир нече бөжөк тууйт. Бир нече күн өтөт. Коён тамак издеп чуркап кетет. Ал кайра келсе, бөжөктөрү жок... Көрсө,



бөжөктөр ойноп кетишкен экен. Ошентип, энесин абдан коркутуптур.

## Табышмак.

*Аттаган жери атандай,  
Баскан жери бармактай,  
Оттогон жери оймоктой.*

(Коён)

Сеңсең куйрук, кош кулак,  
Серендеген коёнек;  
Бакыраң көз, капкан бел,  
Элендеген коёнек.  
Качар жерин күн мурун  
Белендеген коёнек;  
Иттен, куштан өмүрүн  
Чебердеген коёнек.



## Түлкүнүн күчүктөрү.

Токойдо бир түлкү турган экен. Түлкүнүн татынакай үйү болуптур. Үйүндө анын күчүктөрү туруптур. Күчүктөрү тырмактай эле экен.




Алар үйүнүн тегерегинде ойноп жүрүшөт. Өтө көңүлдүү турушат. Энеси тамак таап, балдарына алып келип берип турат.

## Түлкү менен карапа.

Бир аял эгин оруу үчүн эгинге барат. Бир топ куурайдын түбүнө сүт куйган карапасын катып коёт. Жем издеп жүргөн бир түлкү карапага келип урунат.

Түлкү башын карапага салып жиберет да, сүттү ичип бүтүрөт. Үйүнө кетейин дейт, бирок балакет болуп, карападан башын чыгара албайт.

Ошентип, түлкү карапаны кийип алат да, сүйлөнө баштайт.



— Каке, тамашаңыз жетишер. Болду эми, коё бер мени,—дейт.

Карапа түк да түшпөйт. Илинген бойдон жүрө берет.

Түлкүнүн ачуусу келип, кыжыры кайнайт.

— Караптур эми, кой десе болбойсун. Эми сени сууга салып жиберейин,—дейт да, түлкү сууну көздөй жөнөйт. Сууга барат. Карапаны сууга салат.

Карапа сууга агат. Түлкү да аны менен кошо агат.

## Түлкү менен эчки.

Түлкү учуп бара жаткан карганы карап, талаа менен бара жатып кудукка түшүп кетиптир.



Кудук терең болучу. Түлкү андан секирип чыга албады.


Түлкү отурат да кайгырат.

Акылдуу эчки келе жатып, сакалын селкилдетип, мүйүзүн чайкайт. Кудукту эңкейип карап, түлкүнү көрдү да, сурады:

— Түлкү, сен мында эмне кылып жатасың?

— Дем алып жатам, эчки,—деп, түлкү эчкиге жооп берди.

— Жогоруда болсо ысык, ал эми мында жакшы, салкын!—деди.



— Суу жакшыбы?—деп эчки сурады.

— Эң жакшы! Таза, муздак, каалаганыңча ичесиң. Кааласан, мында секирип түш, экөөбүзгө тең орун жетет,—деди.

Эчки секирип түшүп, түлкүнү басып каала жаздады. Түлкү ага:

— Эй, сакалдуу акмак, секиргенди да жакшы билбейсиң, суунун баарын часыраттың,—деди.

Түлкү эчкинин жонунан секирип чыгып, жонунан мүйүзүнө, мүйүзүнөн кудуктун сыртына чыгып кетти.

Эчки болсо, көпкө кудуктун ичинде отурду. Ээси аны кыйынчылык менен издеп таап, араң тартып алды.






## Карга менен рак.

Карга көлдүн үстүнөн учуп бара жатып, рактын жөргөлөп жүргөнүн көрдү. Карга аны ап!—деп илип алды. Теректин башына отурду да, жешке камынды. Рак өзүнүн жок болорун билди да, мындай деди:

— Ай, карга, карга. Мен сенин атанды жана эненди билүүчү элем. Алар сонун куштардан болучу!— деди.



Карга оозун ачпай туруп: Угу!—деди.

—Сенин агаларыңды да, эжелеринди да билүүчү элем.—Алар да жакшы куштардан болучу.

Карга кайта дагы: Угу!—деп, оозун ачкан жок.


— Ооба, алар жакшы куштар болсо да, баары бир алардын сага жетишине көп бар. Дүйнөдө сенден акылдуу куш жок,— деди.

Карга оозун бардыгынча ачып:—Ырас!— деп кыйкырганда, рак сууга түшүп кетти.

## Түлкү менен турна.

Түлкү менен турна дос болушат. Ал эми, түлкү турнаны бир конок кылууга кетти.

— Бизге конокко баргын, турна, баргын, кымбаттуум. Сени мыктап туруп конок кылайын!— деди.



Турна конокко келди. Түлкү буламык бышырып, табактын бетине гана шыбап берди да, кошоматтап:

— Жегин, кымбаттуу турна, жегин! Өзүм бышырдым,— деди.

Турна тумшугу менен табакты так-так эттирип чокуду, тумшугуна эч нерсе илинбеди. Түлкү ошол убакта табакты тили менен жалап отуруп, буламыктын баарын өзү жеп койду.



Өзү тойгондон кийин, отуруп алып:  
— Турна, көңүлүңө алба, башка бере турган сыйлыгым жок!—деди.

— Ушунуңа да ракмат, түлкү! Эми сен мага конокко баргын,—деди. Экинчи күнү түлкү турнага конокко келди, турна туурамжылап тамак кылып, моюну узун, оозу тар кумурага куюп берди да:

— Жегин, түлкүм! Сыйлай турган башка эч нерсем жок.—деди.



Түлкү, кумуранын жанынан чебеленип ары да өттү, бери да өттү, бирок тумшугу кумурага батпай койду. Турна тумшугун кумурага сала берип, баарын чокуп жеп койду.

— Тарынба, түлкү! Башка сыйлай турган эч нерсем жок,—деди.

Ошентип, түлкү үйүнө ачка кетти. Ошол убактан тартып, түлкү менен турнанын достугу ажырады.

### Түлкү менен борбаш.

Түлкү токой аралап жүгүрүп келе жатып, жыгачтын башында конуп отурган борбашты көрдү да, ага:

— Борбаш, борбаш, мен шаарда болдум!—деди.

— Бу-бу-бу, бу-бу-бу, болдун ушундай болдун,—деди борбаш.

— Борбаш, борбаш, мен башкармада болдум.

— Бу-бу-бу, бу-бу-бу, болдун, ошондо болдуң.

Силер, борбаштар, жыгачтын башына конуп отурбасыңар керек дейт, анын ордуна жерге түшүп, көк шиберде ойношуңар керек дейт!—деди түлкү.

Аңгыча болбой түлкү, аттын дүбүртүн жана иттердин үргөнүн укту да:

— Борбаш, аржакта ким келе жатат?—деп сурады.

— Мужик.

— Анын артынан эмне чуркап келе жатат?

— Кулун.

— Анын куйругу кандай?

— Өйдө карай чагарактап келе жатат.

— Кана эмесе, кош, борбаш. Мен үйүмө жете албай калам!—деп жөнөп кетти.



## Түлкү менен кене.

Бир жылы түлкү менен кене орток болуп буудай айдашат. Буудай абдан жакшы чыгат. Буудай бышкан кезде, мен алам, мен алам деп, экөө талаша кетет.

Анда куу түлкү ойлонуп туруп, мен бул жаман немени алдайын дейт да, кенеге:

—Ээ, достум, кел, жарышалы, кимибиз чыксак, ошонубуз буудайды алалы,—дейт.

Кене макул, жарышса—жарышалы... Бирок мен чыксам, дагы чыр салып жүрбө,—дейт.

Анда түлкү мурутунан күлүп:

—Койсоңчу, досум! Кантип эле ошентейин, андан көрө чыгуунун амалын кыл,—дейт.

Ошентип экөө жарышууга макул болот да, жер болжошот.

—Алдо-оо, алдо-оо!—дер, түлкү жөнөй берген кезде, кене түлкүнүн куйругуна чып жабышат.

Түлкү зымырап отуруп, болжошкон жерге жетет. Болжошкон жерге жеткенде:

—Эми буудай меники болду—деп, абдан кубанат.

—Кыбыраган байкуш кене салпандап кантип келе жатат болду экен—деп, түлкү бурула берерде, кене түлкүнүн куйругунан жерге түшөт.

—Оо, досум! Сизди күтүп отуруп, зеригип да болдум. Менин келгеним качан Капкачан эле келгенмин,—дейт кене.

Түлкү абдан таң калат да, алдатканын билип, унчукпастан жолго түшөт. Ошентип, кене түлкүнү алдап кетет.


## Ак куу, чаян, балык.

(Тамсил)

Бир күнү ак куу, чаян, балык—үчөө жүк көтөрмөк болушту. Жүк абдан жеңил.



Жүктү үчөө үч жагына тарта баштады.  
Бирок жүк ордунан кыймылдабайт. Себеби



—ак куу асманга тартат, балык сууга, чаян чөлгө тартат. Ошентип, үчөө абдан чарчады. Жүк ордунда калды.

### Кыска күн, узун түн.

Кышында күн кыска, түн узун болот. Биз эрте туруп, жуунуп, тамактанабыз. Андан кийин мектепке барабыз. Мектепте сабак окуйбуз. Мектептен чыгып, үйгө келебиз да, тамак ичebиз. Бир саат эс алабыз. Андан кийин кийинип алып, азыраак ой-

нойбуз. Ошону менен эле күн батып калат. Биз үйгө келип, сабак дайардайбыз. Кызык китептерди окуйбуз.

*Ойдо жана тоодо кар,—  
Бороон жана ызгаар бар.  
Тапкыла, балдар, тапкыла,  
Өзөндү качан муз каптар?*

### Кара чыйырчык.

Кара чыйырчык—келгин куштардын бири. Бул дагы келери менен уя жасай баштады. Уясын чөптөн, кезден, майда канаттан, тыбыттан жасады.

Кара чыйырчык уянын теренин жакшы көрөт. Терен уяга мышыктын тырмагы жете албайт. Карганын тумшугу да жете албайт.





Кара чыйырчык азыгын жерден терип жейт. Огородго зыян келтире турган курттарды кырат. Ал курттарды өтө ылдам терип жейт.

Биз ага жыгачтан уя жасап койгонбуз. Ал уяны жыл сайын, жаңыртып, ондоп турабыз.

### Мышык.



Мышыктын баласы ко-роодо ойноп жүрдү. Деги эле көңүлдүү, деги эле кубанычтуудай.

Күтпөгөн учурда итти көрдү. Селт эте түштү да, белин бүкчүйтүп, төрт бугу менен жерди бекем басып, муруттарын сербейтти.

Ит тим басып өттү. Ит өтүп кеткенче: „Тийсең эле курудун“, — дегендей болуп, тумшугун кыймылдатып, кыймылдайт.



### Тапкыла.

Тону бар, кийерине

чапаны жок,

Муруту бар, ээгинде

сакалы жок.

Пайдасы үй ичинен

табылган соң,


Талаага барып келер

сапары жок.

### Өрдөк.

Бир күнү суу боюнда турдум. Сууга өрдөктөр келди. Тумшугу менен куйругун кашыды. Канатын суулагысы келди окшойт.






Баркылдап сууга келди да, талпынды. Канаттарын тарады. Ошондо гана майланышкан, кирденген канаттарын тазалап жатканын билдим.

### Уй.

Уй — жакшы мал. Уй тазалыкты сүйөт. Уйду жакшы багуу керек. Убагында жем-чөп берип туруу керек. Убагында сугаруу керек. Уйдун өзүндө да, жаткан жайын да тазалап туруу керек.



Биздин уй абдан сүттүү.

Күнүнө үч маал саайбыз. Сааган сайын 10 литр сүт берет. Биз уйду жакшы багабыз. Жем-чөптү норма боюнча беребиз.

Убагында сугарып жана тазалап туралыз. Жаткан жайы да таза.

### Уя.

Бир чымчык жыгачтын бутагына уя салат. Жумурткаларынын үстүнө отуруп отуруп, аларды жылыта баштайт. Ошол кезе уяга балдар келишти. Чымчык балдарды көптүп учуп чыгат да, чыймылдап балдарын чакырат.

Бирок чунак балдарыны алып, үйлөрүнө кетип калышат.



### Жаман жолдош.

Эки бала токойго барышат. Кокусунан бир килейген аюуну кезиктиришет.





Бирөө жыгачтын башына чыга качат.  
Бирөө жолдо калат. Ал жолдо калган бала,  
аюу нак өзүн көздөй келе жатканын  
көрөт.

Амалы кеткенден кийин, өлүмүш болуп  
жатып калат. Аюу балага келет да, аны  
жыттай баштайт. Бала болсо, дем чыгар-  
бай жата берет.

Аюу жыттап, жыттап туруп, кетип калат.

Аюу кеткенден кийин, тиги жыгачка  
чыга качкан бала жолдошуна келет.

— Сенин кулагыңа аюу эмне деп шы-  
бырап кетти?—дейт ал бала.

— Аюу, балаа болгон кезде жолдошун  
таштай качкан киши жаман болот—деп  
айтты, деди экинчиси.

## Буюмду сакта.

Буюм өзүнөн өзү пайда болбойт.  
Буюмду жасоо үчүн эмгек керек.  
Китепти, карандашты, дептерди, калем  
учту, калем сапты, столду, орундукуту жак-  
шы сактагыла. Жыртпагыла, сындырбагыла.  
Эмгекти кадырлагыла.

## Чамгыр.

(Жомок)

Бир чал чамгыр тигет. Чамгыр өтө чоң  
болуп чыгат. Чамгыр бышкандан кийин,  
чал жерден сууруп алгысы келет. Тартат,  
тартат, бирок жула албайт.



Чал кемпирди жардамга чакырат. Кемпир  
чалдын этегин, чал чамгырды кармайт.



Тартат, тартат—дагы жула алышпайт.  
Амалы кетет, невересин чакырат. Невереси кемпирдин, кемпир чалдын этегин, чал чамгырды кармайт. Тартат, тартат—дагы жула алышпайт. Невереси Кумайыкты чакырат. Кумайык неверенин этегин тиштейт, невереси кемпирдин, кемпир чалдын этегин, чал чамгырды кармайт. Тартат, тартат—дагы жула алышпайт.

Кумайык мышыкты чакырат. Мышык Кумайыктын куйругун, Кумайык неверенин этегин тиштейт. Невереси кемпирдин, кемпир чалдын этегин, чал чамгырды кармайт. Тартат, тартат—дагы жула алышпайт.

Мышык чычканды чакырды. Чычкан мышыктын, мышык Кумайыктын куйругун, Кумайык неверенин этегин тиштейт.

Невере кемпирдин, кемпир чалдын этегин, чал чамгырды кармайт.

Тартат, тартат—акырында жулуп алышат.

### Балыкчылар.

Ыса менен Карымшак балык ууламак болушту. Экөө Ысык-Көлгө жөнөштү. Көл



бети көйкөлөт. Күзгүдөй мөлтүрөп, миң түрдөнөт. Сайдын киргил суусу октос берип барып, көл менен кучакташат. Көлдүн агын суу менен кошулган жери тармалданат. Бир аз удургуган болот.

Ыса менен Карымшак торун сууга салат. Тор балыкка толот. Жеектеги жумшак кумга торду күвүйт. Ак балыктар туйлап түшөт. Идишке салышат. Балыкты көп кармап, үйлөрүнө кайтышат.



Табышмак.

*Канаты бар, учпайт,  
Буту жок, сойлойт,  
Буттуудай ойнойт.*

(жыргал)

### Табышмак.

Сарыгул менен Жума табышмак айтты.

— Бир табышмак айтайын, таап алчы,— деди Сарыгул. Кана, айт. Табайын,— деди Жума. Эмесе, айттым:— Кичинекей бою бар, жети кабат тону бар. Кыйын болсоң, таба койчу,— деди Сарыгул.

— Айткандарың деги турмушта барбы?

— Албетте, бар. Бар болгондо да короодо өсө турган өсүмдүк... — деди Сарыгул.

— Таба албадым. Өсүмдүктүн да тону болчу беле,— деди Жума.

— Ал эмесе, пыяз,— деди Сарыгул.

— Азуулуудан кепшебес,

Аркалуудан оонабас.

Тону бар, чапаны жок. Муруту бар, сакалы жок— эмесе муну тапчы,— деди Сарыгул.

### Кыргызстан.

Кыргызстан— негизинен мал-чарба республикасы. Пактачылык, эгинчилик, кенчиликке окшогон чарбачылыгы да өтө көп. Түштүгүндө пакта айдалат. Түндүгүндө эгин айдалат, мал өстүрүлөт. Кыргызстандын түштүгүндө: Көк-Жаңгак, Сүлүктү, Кызыл-Кияш көмүр кендери бар. Кыргызстанда кант заводу, механикалык завод, жибек, сукно фабрикалары бар. Кинолор, театрлар бар. Дагы көп өнөр жайлар бар. Алар иштеп жатат. Аларда иштеп жаткан жумушчулардын турмушу абдан жакшы. Алар маданияттуу турушат.

Биз, Совет өлкөсүнүн балдары, жыргалдуу турмушта турабыз.

Биздин турмушту ким жыргалдуу кылды?

Биздин өлкөнү ким жыргалдуу кылды?

Болшевиктердин партиясы. Ленин — Сталиндин партиясы.





## Жакшы жолдош.

Володя Ульянов гимназияда окуган.  
Анын жолдошу Коля мындай дечү:

— Эсептен эч нерсе түшүнбөйм. Володяга барам. Ал баарын билет.

Балдар эсеп китебин алышчу. Володя аларга түшүндүрүп берчү. Бир аздан кийин Коля эсеп чыгарууну үйрөндү.

Кээде сабактан мурун жолдошторуна жардам берүү үчүн Володя гимназияга эрте барчу.

— Ульянов, которууга кол кабыш кылчы.

— Туура түшүндүрчү.

— Биринчи мага көрсөтчү.

Мына ошентип, Володядан жолдоштору көп сурашчу. Володя бардыгына жардам берчү.



## И. В. Сталин.

Жолдош Сталин— СССР элинин жана бүтүн дүйнөдөгү эмгекчилердин көсөмү жана мугалими. Алар аны өзүбүздүн бир тууган Сталинибиз деп аташат. Аны биздин душмандарыбыз көрө алышпайт. аны абдан сүйүшөт.

Бүтүн эмгекчилер

## Сталин тууралуу ыр.

Чолпонумсуң тандагы,  
Жарык берген дүйнөгө.  
Элим үчүн жаралып,  
Эрик бердин сүйлөөгө.

\* \*  
\*

Душмандар үчүн түн бол-  
дун,

Элим үчүн күн болдун.

Кандай сонун дегдеткен,

Ырдарга назик үн болдун.

\* \*  
\*


Түпсүз терең дариянын,  
Кемеси болду Сталин.

Тоодой арбын жыргалдын,  
Желеги болду Сталин.



## Артекте.

Менин агам Самат—пионер. Ал—отличник. Жайында ал Артекте дем алган. Анда ал деңиз суусуна түшүп, башка балдар менен ойноп жүрдү.



Бир күнү Артекке Вячеслав Михайлович Молотов келди. Ал балдар менен көп сүйлөшүп, тамашалашты. Саматты ал башынан сылады. Мынакей биздин Самат кандай!

## Кубанам.

Күндөн-күнгө дүрүлдөп,  
Өскөнүнө кубанам.

Улам жаңы жеңишке.

Жеткенине кубанам.

Өлкөмдүн кең өсүшү,

Кендигине кубанам.

Папаниндей баатырдын,

Эрдигине кубанам.

Карап турсам жеримдин,

Байлыгына кубанам.

Жерге батпай өөрчүгөн,

Жандыгына кубанам.

Сталиндин жасаган

Заманына кубанам,

Кубанычымды ойдогу

Кантип айтпай туралам.



## Жаша жаштар.

Жаша жаштар  
Гүлдөп өсөр убагың,  
Кандай сонун  
Алпечтетет турагың.

Сонун өлкө,  
Каткырышкан калың жаш  
Болгондон соң  
Келе берет ырдагың!

## Учкуч Керим.

Керим — мектептеги  
эң жакшы окуучулар-  
дын бири. Ал самолёт-  
ту жасоону жакшы кө-  
рөт. Сабак арасындагы



дем алыштарда ал балдар менен согуш  
ойундарын ойнойт. Кийинчерээк Керим  
учкучтар мектебине кирди. Ал бул күндө  
чоң согуш самолётунда учуп жүрөт. Ал  
биздин ата мекенди душмандардан коргойт.

## Ойлоном.

Канат жасап асманга,  
Учсамбы деп ойлоном,  
Асмандагы сырларды,  
Ачсамбы деп ойлоном.  
Жаңы тарых бетине,  
Жазсамбы деп ойлоном.  
Папанин барган уюлга,  
Барсамбы деп ойлоном.  
Баатырларчылап орденди  
Алсамбы деп ойлоном.

## Биздин курулуш.

Биз фабрикаларды, заводдорду куруп  
жатабыз. Биз совхоздорду, колхоздорду  
куруп жатабыз.

Бардык жерде иш, бардык эл иштейт.  
Биздин өлкөдө эпкиндуу иштейт.





Дүйнөдө бир чоң өлкө бар. Ал биздин ата мекенибиз—СССР. Биздин ата мекенибиз өтө бай. Пактага да, эгинге да, көмүргө да, нефтьге да, темирге да—бардыгына бай.

Улуу көсөм Сталин  
Жаңы закон чыгарды,  
СССРдин аймагы,  
Сынбас күчтө чыңалды,  
Өлбөс тарых, өчпөс нур  
Өмүрлүккө уланды.

ред. *Макешев Н.*

корр. *Касымов З.*

Терүүгө берилди. 22/VII-40 г. Басууга кол коюлду 7/VIII-40. Кагаздын форматы 62×92. Бир басма табақта 27300 тамга. Бардыгы 6,5 басма табак. Кыргызглавлит № Б—782. Кыргызмамбас № 222. Заказ № 1137, тир. 45000+100.

Фрунзе типолитография № 1, „Дом печати“.